

АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 701
КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК
КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН НЕГИЗГИ
МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

(2016-жылдын 15-декабрынан же ушул күндөн кийин аяктаган мезгилдеги финансыйлык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункт

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү	1–5
Күчүнө кириүү күнү	6
Максаттары	7
Аныктама	8

Талаптар

Аудиттин негизги маселелерин аныктоо	9–10
Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо	11–16
Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү	17
Документация	18

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү	A1–A8
Аудиттин негизги маселелерин аныктоо	A9–A30
Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо	A31–A59
Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү	A60–A63
Документация	A64

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордуң корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоону» АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү» менен бирге кароо керек.

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чойрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС), аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо боюнча аудитордун милдеттерин белгилейт. Ал, аудитордук корутундуда маалымдалуучу жана ошондой эле мындай маалыматтын формасы, мазмуну тууралуу аудитордун тыянактарын регламенттөөгө арналган.
2. Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоонун максаты, жүргүзүлгөн аудиттин жогорку ачык-айкындуулугун камсыздоо аркылуу, аудитордук корутундуунун маалыматтык баалуулугун жогорулатуу болуп эсептелет. Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо, учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитинде алда канча маанилүү болуп саналган, аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнө ылайык маселелерди түшүнүүгө, финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучуларына («болжолдуу пайдалануучулар») кошумча маалыматтарды берет. Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо, жетекчиликтиң маанилүү ой жүгүртүүсүндө колдонулуп, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктун тармактарынын жана ишкананын болжолдуу пайдалануучуларынын баалоосу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн (A1-А4-пункттарын караңыз).
3. Аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоодо, аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулугу же жүргүзүлгөн аудити тууралуу ишканага карата, аныкталган маселелер боюнча, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын жана жетекчилердин кийинки өз ара аракети үчүн, болжолдуу пайдалануучуларга негиз бериши мүмкүн.
4. Аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо, жалпы финанссылык отчеттуулук тууралуу калыптанган аудитордук пикирдин контекстинде жүзөгө ашат. Аудитордук корутундудагы аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо төмөнкүлөрдү алмаштыrbайт:
 - (a) финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында колдонулуучу талаптарга ылайык, финанссылык отчеттуулукта жетекчилик тарабынан ачыкталуучу же кәэ бир учурларда ишенимдүү берүүнү камсыздоо үчүн маалыматты;

ISA

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

- (b) АЭС 705ке (кайра каралган)¹ ылайык конкреттүү аудитордук тапшырманын шарттарына байланыштуу, аудитордун модификацияланган пикириң билдириүү талап кылынганда;
- (c) ишканан өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу күмөн саноонун натыйжасындағы шарттарда же окуяларга байланыштуу олуттуу учурларда АЭС 570ке (кайра каралган)² ылайык маалымат берүүнү; же
- (d) айрым маселелер боюнча өзүнчө пикири (A5-A8- пункттарын караңыз).
5. Ушул АЭС, аудитор аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо чечимин кабыл алган жагдайларда, баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалардын жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулугунун толук топтомуунун аудитине колдонулат. Ушул стандарт, аудитор мыйзамга же ченемдик актыларга³ ылайык, аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү болгон учурда колдонулат. Бирок АЭС 705 (кайра каралган)⁴, аудиторго, мыйзамга же ченемдик актыларга ылайык маалымдоо талап кылынган учурлардан тышкары, аудитор финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикириң билдириүүден баш тарткан жагдайларда, аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат берүүгө тыюу салат.

Күчүнө кириү күнү

6. Ушул стандарт 2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин аяктаган мезгилдеги финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

Максаттары

7. Аудитордун максаты финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикириң калыптандырып, бул маселелер тууралуу маалымат берип, аларды аудитордук корутундуда сыйкаттоо аркылуу аудиттин негизги маселелерин аныктоо болуп саналат.

Аныктама

² АЭС 570 (кайра каралган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү», 22-23-пункттар

³ АЭС 700 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикириң калыптандыруу жана корутундууну түзүү», 30-31-пункттар

⁴ АЭС 705 (кайра каралган), 29-пункт

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

8. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн, кийинки келтирилген терминдер төмөнкүдөй мааниге ээ:

Аудиттин негизги маселелери - аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсү буюнча, учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн алда канча маанилүү болгон маселелер. Аудиттин негизги маселелери корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилген маселелердин ичинен тандалат.

Талаптар

Аудиттин негизги маселелерин аныктоо

9. Аудитор, аудит жүргүзүүде аудитордун өзгөчө көнүл буруусун талап кылган маселелерди, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилген маселелердин ичинен аныкташы керек. Мындай маселелерди аныктап, аудитор кийинкилерди эске алыши зарыл (A9-A18-пункттарын караңыз):
- (a) отчеттуулукту олуттуу бурмaloонун бааланган тобокелдигинин жогорулатылган чөйрөсүн же АЭС 315ке (кайра каралган)⁵ ылайык аныкталган олуттуу тобокелдиктерди (A19-A22-пункттарын караңыз);
 - (b) баалоонун айкын эместигинин жогорку денгээлине ээ катары аныкталган баалануучу маанилерин камтыган, жетекчиликтин маанилүү ой жүгүртүүлөрүн колдонууну талап кылган финанссылык отчеттуулукка карата аудитордун маанилүү ой жүгүртүүлөрүн (A23-A24 пункттарын караңыз);
 - (c) белгилүү мезгил аралыгында болуп өткөн маанилүү окуялардын же операциялардын аудитке тийгизген таасирин (A25-A26-пункттарын караңыз).
10. Аудитор, 9-пунктка ылайык, учурдагы мезгил ичинде финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн кайсы маселе абдан маанилүү болуп саналгынын жана ага жараша кайсынысы аудиттин негизги маселеси катары аныкталарын чечет (A9-A11, A27-A30-пункттарын караңыз).

Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо

11. Аудитор, 14- жана 15-пункттарда көрсөтүлгөн жагдайларда колдонуулуучу учурлардан тышкары, «Аудиттин негизги маселелери» атальышындагы аудитордук корутундуунун өзүнчө бөлүмүндө, тиешелүү атальышты колдонуп, аудиттин ар бир негизги маселесин сыпатташы зарыл.

⁵ АЭС 315 (кайра каралган) «Ишкананы жана анын чөйрөсүн изилдөө аркылуу олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табуу жана баалоо»

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

Аудитордук корутундуунун ушул бөлүмүндөгү киришүү баяндалыш кийинки ырастоолорду камтышы шарт:

- (a) аудиттин негизги маселелери - аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсү боюнча финансыйлык отчеттуулуктун аудити үчүн алда канча маанилүү болгон маселелер [учурдагы мезгил үчүн];
- (b) бул маселелер аудиттин жалпы финансыйлык отчеттуулугунун контекстинде жана ушул отчеттуулук тууралуу аудитордун пикирин кальпандырууда карапган жана аудитор бул маселелер боюнча өзүнчө пикирин билдирибейт (A31-А33- пункттарын караңыз).

Аудиттин негизги маселелери модификацияланган пикирди алмаشتыrbайт

12. Аудитор, ушул маселени кароонун жыйынтыгында, АЭС 705ке (кайра карапган) ылайык модификацияланган пикирин билдириүгө милдеттүү болгон учурда аудитордук корутундуунун «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүндөгү маселе жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү эмес (A5-пункттун караңыз).

Аудиттин айрым негизги маселелерин сыппаттоо

13. Аудитордук корутундуунун «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүндөгү ар бир негизги маселени сыппаттоо финансыйлык отчеттуулукта ачып көсөтүлгөн маалыматтын шилтемесин камтып жана кийинкисин көрсөтүп туршу зарыл (A34-А41-пункттарын караңыз):
- (a) эмне себептен маселе аудит үчүн маанилүү катары карапган, жана, тиешелүү түрдө аудиттин негизги маселеси катары аныкталган (A42-А45-пункттарын караңыз);
 - (b) аудиттин жүрүшүндө маселе кандай талданган (A46-А51-пункттарын караңыз).

Аудитордук корутундууда аудиттин негизги маселеси катары аныкталган маселе жөнүндө маалыматтар берилбegen жагдайлар

14. Аудитор, кийинки учурлардан тышкary, аудитордук корутундууда ар бир негизги маселени сыппатташи зарыл (A53-А56-пункттарын караңыз):
- (a) маселени ачып көрсөтүү мыйзам же ченемдик актылар тарабынан тыноу салынган (A52-пунктту караңыз); же
 - (b) ётө сейрек учурларда, аудитор анын билдириүсүнүн терс кесепттери, коомго маанилүү пайда келтирибесине жетиштүү негиз келтирип, аудитордук корутундуудагы маселе жөнүндө маалымат бербөөнү аныктайт. Эгерде ишкана ушул маселе боюнча маалыматты ачып көрсөтсө, бул жобо колдонулбайт.

Аудиттин негизги маселелерин сыппаттоонун жасана аудитордук корутундууга киргизилүүчү башка элементтердин ортосундагы өз ара байланыштар

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

15. АЭС 570ке (кайра караптады) ылайык, өзүнүн мүнөзү боюнча аудиттин негизги маселеси болуп саналган, ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу күмөн саноонун натыйжасында келип чыккан учурларда же шарттарда, АЭС 705ке (кайра караптады) ылайык модификацияланган пикирди билдириүү маселеси. Бирок, мындай жагдайларда, бул маселелер аудитордук корутундуунун «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүндө сыппатталууга тийиш эмес жана 13-14-пункттардын талаптары колдонулбайт. Анын ордунда, аудитор төмөнкүлөрдүң аткарышы зарыл:
- (a) ушул маселени же АЭСке ылайык колдонулган маселелерди баяндоо;
 - (b) «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүнө, «Коюлган шарты бар пикирди (терс пикирди) билдириүү үчүн негиздеме» же ««Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместики» бөлүмдөрүнө шилтемени киргизүү (A6-A7-пункттарын караңыз).

Башка жагдайлар учурундагы «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүнүн формасы жсана мазмуну

16. Эгерде, ишканага жана аудитке карата фактыларга жана жагдайларга жараша, аудитордун аныктамасына ылайык, 15-пунктта көрсөтүлгөн маселелер маалымдала турган аудиттин негизги маселелеринин жападан-жалгыз маселеси болуп саналса же ал тууралуу маалымат берүүгө зарыл болгон маалымдама жок болсо, аудитор бул факты тууралуу аудитордук корутундуунун өзүнчө бөлүмүнө «Аудиттин негизги маселелери» атальышы менен ырастоону киргизиши керек (A57-A59-пункттарын караңыз).

Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттеннүү

17. Аудитор корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактарга маалымат бериши керек:
- (a) аудиттин негизги маселелери катары аныктаган маселелери тууралуу; же
 - (b) эгерде мүмкүн болсо, ишканага жана аудитке карата фактыларга жана жагдайларга жараша, аудиттин негизги маселелери аудитордук корутундууда маалымдала турган маалыматта жок болушу аудитор тарабынан аныкталса (A60-A63-пункттарды караңыз).

Документация

18. Аудитор, аудитордук документацияда⁶ кийинкилерди чагылдырышы керек (A64-пунктун караңыз):

⁶ АЭС 230 «Аудитордук документация», 8-11-пункттар жана А6

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

- (a) 9-пунктка ылайык аныкталғандай анын олуттуу көнүл буруусун талап кылган маселелер жана бул маселелердин 10-пунктка ылайык аудиттин негизги маселелери болуп саналарын же саналбай тургандыгын аудитордун аныктагандыгынын негиздемесин;
- (b) эгерде мүмкүн болсо, алар жөнүндө аудитордук корутундуда маалымдоосу зарыл болгон негизги маселелер жок экендигин же маалымдоосу зарыл болгон жападан жалгыз негизги маселелер 15-пунктта көрсөтүлгөн маселелер болуп саналарын аудитордун аныктагандыгынын негиздемесин;
- (c) эгерде мүмкүн болсо, аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселеси катары аныкталған маселе тууралуу маалымдабоо боюнча аудитордун чечиминин негиздемесин.

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү (2-пунктту караңыз)

- A1. Олуттуулугун, маселенин контекстин эсепке алуу менен, салыштырмалуу маанилүүлүк катары аныктоого болот. Аудитор жагдайдын олуттуулугу тууралуу ой жүгүртүүнү ушул маселе каралып жаткан контекстти эсепке алуу менен чыгарат. Олуттуулук, корутундуун болжолдуу пайдалануучуларынын же алуучуларынын кызычылыктарын чагылдырган, салыштырмалуу чондук, тапшырманын предметинин таасири жана мүнөзү сыйктуу сапаттык жана сандык факторлордун контексттинде каралышы мүмкүн. Бул, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүсүнүн көлөмүн жана мүнөзүн камтыган фактыларды жана жагдайларды объективдүү талдоону болжолдойт.
- A2. Финансылык отчеттүүлүкту пайдалануучулар тарабынан, АЭС 260ка (кайра каралган)⁷ ылайык, эки тараалтуу маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн алкагында жана бул өз ара аракеттенүүгө карата кошумча ачык айкындуулукту камсыздоо өтүнүчү келтирилип, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен аудитор кеңири талкуулаган маселелерге кызычылык жарагат. Пайдалануучулар тарабынан, финанссылык отчеттүүлүкту даярдоодо жетекчиликтин маанилүү ой жүгүртүүсүн талап кылган тармактарга көпчүлүк учурда тиешелүү келип, жалпы финанссылык отчеттүүлүк тууралуу аудитордун пикирин калыптандырууда колдонулган олуттуу ой жүгүртүүлөрдү түшүндүрүүгө өзгөчө кызычылыкты пайда кылат.

⁷ АЭС 260 (кайра каралган) «*Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү*»

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

- A3. Аудитордук корутундулагы аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо талабы, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен аудитордун ортосундагы маалымматтык өз ара аракеттенүүнүн деңгээлин жогорулатып, мындай маселелерге карата корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын жана жетекчиликтин көнүлүн бурдуруп, аудитордук корутундуда шилтеме көлтирилген финанссылык отчеттуулуктун маалыматтарынын ачып көрсөтүлүшүн шарттайт.
- A4. АЭС 320да⁸ аудитордун финанссылык отчеттуулуктун пайдалануучулары тууралуу негиздүү божомолдоосу түшүндүрүлөт:
- (a) бизнес, экономикалык ишмердүүлүк жана бухгалтердик эсеп тармагында жетиштүү билимдерге ээ жана финанссылык отчеттуулукта камтылган маалыматты тыкыр изилдеөө даяр;
 - (b) олуттуулук деңгээлин эсепке алуу менен финанссылык отчеттуулук даярдалгандын, сунушталгандын жана аудитордук текшерүүдөн өткөрүлгөнүн түшүнөт;
 - (c) баалануучу маанилерине жана ой жүгүртүүлөргө негизделген, ошондой эле келерки окуяларды эске алуу менен, кээ бир көрсөткүчтөрдү баалоого байланышкан айкын эместириктерди тааныйт;
 - (d) финанссылык отчеттуулукта камтылган маалыматтардын негизинде экономикалык негизделген чечимдерди кабыл алат.

Финанссылык отчеттуулуктун болжолдуу пайдалануучулары болуп аудитордук корутундуунун пайдалануучулары эсептелет, анткени аудитордук корутунду аудиттен өткөрүлгөн финанссылык отчеттуулукка тиркелет.

Аудиттин негизги маселелеринин, аудитордун пикиринин жана аудитордук корутундуунун башка элементтеринин ортосундагы өз ара байланыш (4,12,15-пункттарын караңыз).

- A5. АЭС 700 (кайра каралган)⁹ финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандырууга карата көрсөтмөлөрдү камтып, талаптарды белгилейт. Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарына ылайык же ишенимдүү берилишин камсыз кылуу үчүн керек болгон башка учурларда финанссылык отчеттуулукта жетекчилик тарабынан ачып көрсөтүлүүчү маалыматты алмаштырбайт. АЭС 705те (кайра каралган)¹⁰ аудитор финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн маалыматтын

⁸ АЭС 320 «Аудитти пландаштыруудагы жана жүргүзүүдөгү маанилүүлүк», 4-пункт

⁹ АЭС 700 (кайра каралган), 10-15, A1-A15-пункттар

¹⁰ АЭС 705 (кайра каралган), A7-пунктун караңыз

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

талаатагыдай мүнөзү же жетиштүүлүгү өнүтүнөн алганда олуттуу бурмалоолордун болушу тууралуу тыянакка келген жагдайлар көрсөтүлгөн.

- A6. Эгерде аудитор, АЭС 705ке (кайра каралган) ылайык, коюлган шарты бар же терс пикирин билдирилсе, модификацияланган пикирди билдириүүгө себеп болгон маселенин сыпattамасы «Коюлган шарты бар пикирди (терс пикирди) билдириүү үчүн негиз» бөлүмүнө киргизилип, болжолдуу пайдалануучуларга түшүнүүгө, ошондой эле мындай жагдайлардын келип чыгышын аныктоого жардам берет. Тиешелүү түрдө, ушул маселенин сыпattамасы «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүнде баяндалган аудиттин башка негизги маселелеринен өзүнчө аудитордук корутундуда аны тиешелүү түрдө бөлүп көрсөтүп турат (15-пункттуу караңыз). АЭС 705тин (кайра каралган) тиркемесинде, аудитор коюлган шарты бар же терс пикир билдирилген жана аудитордук корутундуда аудиттин башка негизги маселелери баяндалган учурларда «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүнүн киришүү баяндалышына таасир тийгизген мисалдар камтылган. Ушул стандарттын А58-пунктунда аудитордук корутундуунун «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айын эместиик» же «Коюлган шарты бар пикирди (терс пикирди) билдириүү үчүн негиз» бөлүмдөрүндө баяндалган, аудитордук корутундуда маалымдоо зарылдыгы жок аудиттин башка негизги маселелеринен тышкary, аудитор аныктаган учурдагы, «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмү кандай чагылдырылары көрсөтүлгөн.
- A7. Аудитор коюлган шарты бар же терс пикирин билдирилгенде, аудиттин башка негизги маселелери жөнүндөгү маалымат, баштагыдай эле аудиттин болжолдуу пайдалануучулары үчүн аудитти тагыраак түшүнүүсүнө маанилүү болуп саналып, натыйжасында аудиттин негизги маселелерин аныктоо тууралуу талаптар колдонулат. Бирок, аудитор бурмалоо өз өзүнчө же жыйындысында финанссылык отчеттуулук үчүн олуттуу жана жалпы камтылган болуп саналат деген тыянакка келген жагдайларда терс пикир билдирилсет¹¹:
- (a) аудитор, терс пикир билдириүүгө негиз болгон маселенин же маселелердин маанилүүгүне жараша, бардык башка маселелер аудиттин негизги маселелери болуп саналбайт деген чечим кабыл алыши мүмкүн. Мындай жагдайларда 15-пунктта каралган талаптар колдонулат (A58-пунктун караңыз);
 - (b) эгерде, аудиттин негизги маселеси катары аныкталып, терс пикирди билдириүү үчүн негиз болгон маселеден же маселелерден тышкary бир же бир нече маселе бул маселелерге карата финанссылык отчеттуулуктун жалпы жонунан ишенимдүүлүгүн кыйыр көрсөтүүдө,

¹¹ АЭС 705 (кайра каралган), 8-пункт
АЭС 701

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

аудиттин башка негизги маселелерин сыпattoодо өзгөчө маанилүү болуп, жагдайлардагы терс пикирди эмне менен болжолдоого болорун аныктайт (A47-пунктту караныз).

- A8. АЭС 706 (кайра карапган)¹², бардык ишканалардын финанссылык отчеттуулугунун аудиторлору үчүн, аудитор зарыл деп эсептеген учурларда, «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» бөлүмдерүн колдонуп, аудитордук корутундуга кошумча маалыматтарды камтуу механизмин белгилейт. Мындай учурларда бул бөлүмдөр аудитордук корутундууда «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүнөн өзүнчө келтирилет. Маселе аудиттин негизги маселеси катары аныкталганда, 13-пунктка¹³ ылайык, мындай бөлүмдердүн колдонулушу, аудиттин өзүнчө негизги маселесин сипаттоо менен алмаштырылбайт. АЭС 706 (кайра карапган)¹⁴, ушул стандартка ылайык аудиттин негизги маселелери менен «Маанилүү жагдайлар» бөлүмдерүнүн ортосундагы өз ара байланышка карата кошумча көрсөтмөлөрдү камтыйт.

Аудиттин негизги маселелерин аныктоо (9-10-пункттарды караныз)

- A9. Аудитордун аудиттин негизги маселелерин аныктоодогу чечим кабыл алуу процесси, учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитинин алкагында, аудитордун ой жүгүртүүсүнүн негизинде кайсы маселелер өтө олуттуу болуп саналгандыгы тууралуу, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилген маселелердин азыраак санын тандап алууга бағытталат.
- A10. Аудитор тарабынан аудиттин негизги маселелерин аныктоо салыштырмалуу финанссылык отчеттуулук сунушталган учурда дагы (тактап айтканда, финанссылык отчеттуулук берилген ар бир мезгилге карата аудитордун пикири болгон шартта дагы)¹⁵, учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитинин алкагында абдан маанилүү болуп саналган маселелер менен чектелет.
- A11. Аудитор учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугунун аудити үчүн аудиттин негизги маселелерин аныктагандыгына карабастан, ушул стандарт аудитордон мурдагы мезгил үчүн аудитордук корутундуда көрсөтүлген аудиттин негизги маселелерин актуалдаштырууну талап кылбайт, ошентсе да аудиторго мурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө аудиттин негизги маселеси болуп саналган маселе учурдагы

¹² АЭС 706 (кайра карапган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» бөлүмдерүү».

¹³ АЭС 706нын (кайра карапган) 8(b) жана 10(b)-пункттарын караныз.

¹⁴ АЭС 706 (кайра карапган), A1-А3 пункттары.

¹⁵ АЭС 710 «Салыштырмалуу маалымат – салыштырлуучу көрсөткүчтөр жана салыштырма финанссылык отчеттуулук».

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

мезгилдин финанссылык отчеттуулугунун аудитинин негизги маселеси бойdon калуусун карап чыгуусу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн.

(Аудитордун олуттуу көңүл буруусун талап кылган маселелер (9-пункттуу караныз)

- A12. «Аудитордун олуттуу көңүл буруусу» түшүнүгү аудит аудитордун пикири үчүн негизди калыптандырууда талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алууга жана ал тобокелдиктерге жооп иретиндеги аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгууга жана жүргүзүүгө, финанссылык отчеттуулуктун олуттуу бурмалануу тобокелдигин аныктоо жана баалоо тобокелдигине негизделген жана багытталган фактысын чагылдырат. Эсеп боюнча конкреттүү калдыктар, операциялардын түрү же маалыматтарды ачып көрсөтүү боюнча ебөлгөлөрдүн деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдигин баалоо канчалык жогору болсо, аудитордук жол-жоболорду пландоодо жана жүргүзүүде, алардын жыйынтыктарын баалоодо ой жүгүртүүлөрдүн ошончолук көбүрөөк көлөмү талап кылышат. Аудитор тарабынан бааланган тобокелдик канчалык жогору болсо, аудитор кийинки аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгууда, ошончолук ишенимдүү аудитордук далилдерди алууга милдеттүү.¹⁶ Аудитор тобокелдиктердин кыйла жогору бааланышынын натыйжасында кыйла ынанымдуу далилдерди алууда далилдердин санын көбөйтө алат же жөндүү жана ишенимдүү болгон далилдерди ала алат, мисалы, үчүнчү жактардан далилдерди алууга өзгөчө көңүл бөлүү аркылуу же бир нече көз карандысыз булактардан тастыктаалган далилдерди алуунун эсебинен.¹⁷
- A13. Тиешелүү түрдө, аудитор тарабынан талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алууну татаалданткан же финанссылык отчеттуулук жөнүндө ой пикирди калыптандырууну татаалдаштырган маселелер аудитордун аудиттин негизги маселелерин аныктоосунда өзгөчө маанигите ээ болот.
- A14. Аудитордун олуттуу көңүл буруусун талап кылган чөйрөлөр кыйынчылыктар менен байланышкан финанссылык отчеттуулук чөйрөсүн билдириет же жетекчилик тарабынан олуттуу ой жүгүртүүнү талап кылат, тиешелүү түрдө, адатта аудитор тарабынан татаал жана ар тарааптуу ой жүгүртүүлөрдү колдонуусун шарттайт. Өз кезегинде, ал аудиттин жалпы стратегиясына, аудитордун ресурстарды бөлүштүрүүсүнө жана аудиттин алкагында ушул маселелерге карата аткарылган иштердин көлөмүнө таасир тийгизет. Бул, мисалы, аудитордук тапшырмага тажрыйбалуу кызматкерлердин катышшу деңгээлине же аудитордун экспертигин же аудитордук уюмдун кызматкерлери болуп саналган же ушул чөйрөдө иштөө үчүн ал тарабынан тартылган, бухгалтердик эсеп же аудит жаатында билимдерге жана тажрыйбага ээ жактарды ишке тартууга таасирин тийгизиши мүмкүн.

¹⁶ АЭС 330 «Бааланган тобокелдиктерге жооп катары аудитордук жол-жоболор», 7(b)-пункту

¹⁷ АЭС 330, А19-пункту

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

A15. Ар кыл АЭСтер корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчүү жактар жана аудитордун өзгөчө көнүл буруусун талап кылган тармактарга тиешеси бар башка жактар менен белгилүү бир маалыматтык өз ара аракеттенүүнү талап кылат. Мисалы:

- АЭС 260 (кайра каралган)¹⁸ аудитордон аудиттин жүрүшүндө келип чыккан олуттуу кыйынчылыктар тууралуу корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчүү жактарга маалымат берүүнү талап кылат. Аудиттин эл аралык стандарттари төмөнкүлөргө карата потенциалдуу кыйынчылыктардын келип чыгышына жол берет, мисалы:
 - байланыштуу тараптар менен операциялар¹⁹, өзгөчө байланыштуу тараптар менен (баадан башкасы) операциялардын башка аспекттери байланышпаган тараптардын ортосундагы бирдей операциялардын аспекттерине ылайык келүүсүнө аудитордун аудитордук далилдерди алуу мүмкүнчүлүгүн чектөөлөр;
 - топтун аудитин жүргүзүү менен байланышкан чектөөлөр, мисалы, топтун аудиторунун командасынын маалыматка жеткиликтүүлүгү чектелиши мүмкүн болгон учурларда²⁰;
- АЭС 220²¹ тапшырманын жетекчисине талаштуу татаал маселелер боюнча тиешелүү консультацияларды жүргүзүүгө карата талаптарды белгилейт. Мисалы, аудитор аудитордук ишкананын алкагында, башка тараптарга же аудиттин негизги маселеси болуп саналгандыгын далилдеген маанилүү атайын маселе боюнча анын чегинен тышкary консультация жүргүзөт. Тапшырманын жетекчиси башкалардын арасында аудитордук тапшырманы аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан маанилүү маселелерди тапшырманы аткаруунун сапатын текшерүүнү жүргүзүүчү жак менен талкуулоого милдеттүү.²²

Аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылган маселелерди аныктоонун өзгөчөлүктөрү (9-пункттуу караңыз)

A16. Аудитор, тиешелүү түрдө аудиттин негизги маселелери болуп санала турган, аудитордун аудитти жүргүзүүдө олуттуу көнүл буруусун талап кылган тармактарды чагылдыра турган маселелер боюнча алдын-ала көз карашын пландоо этабында калыптандырышы керек. Аудитор АЭС 260ка (кайра каралган) ылайык пландалган иштин көлөмүн жана аудиттин

¹⁸ АЭС 260 (кайра каралган), 16(б) жана А21-пункттары

¹⁹ АЭС 550 "Байланыштуу тараптар", А42-пункту

²⁰ АЭС 600 "Топтун финанссылык отчеттүүлүгүнүн (анын ичинде компоненттердин аудиторлорунун ишинин) аудитинин өзгөчөлүктөрү", 49(д)-пункту

²¹ АЭС 220 "Финанссылык отчеттүүлүктүн аудитин жүргүзүүдө сапатты контролдоо", 18-пункт

²² АЭС 220, 19-пункт

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

мөөнөттөрүн талкуулоодо корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аларды жеткириши зарыл. Бирок, аудитор тарабынан аудиттин негизги маселелерин аныктоо аудиттин жыйынтыктарына же анын жүрүшүндө алынган аудиттин далилдерине негизделет.

- A17. 9-пунктта, аудитор маселелерди аныктоодо эсепке алуусу зарыл болгон, анын олуттуу көңүл буруусун талап кылган аныкталган факторлор көрсөтүлгөн. Бул өзгөчөлүктөр корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилүүгө мүнөздүү маселелерге кирип, көпчүлүк учурда финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлүүчү маселелер менен байланышкан; алар болжолдуу пайдалануучулар үчүн өзгөчө кызыгууну жараткан финанссылык отчеттуулуктун аудитинин тармагын чагылдырыши керек. Бул өзгөчөлүктөрдү чагылдыруу фактысы, аны менен байланышкан маселелер дайыма аудиттин негизги маселелери болуп саналат дегенди билдирибейт; тескерисинче, мындай мүнөздүү өзгөчөлүктөр менен байланышкан маселелер, 10-пунктка ылайык, эгерде алар аудит үчүн ете олуттуу катары аныкталган учурда гана, аудиттин негизги маселелери болуп саналарын далилдейт. Анткени, өзгөчөлүктөр өз ара байланышын (мисалы, 9(b) жана (c)-пункттарында көрсөтүлгөн жагдайларга тиешелүү болуп, олуттуу тобокелдиктер катары аныкталышы мүмкүн), аныкталган маселени корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилүүгө тиешелүү мүмкүнчүлүгүн карап, бирден ашык өзгөчөлүк, аудитордун ал маселени аудиттин негизги маселеси катары аныктоо ыктымалдуулугун жогорулатышы мүмкүн.
- A18. 9-пунктта көрсөтүлгөн белгилүү бир факторлорго тиешелүү маселелерден тышкary, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилүүгө тийиш болгон башка маселелер болушу мүмкүн жана алар аудитордун олуттуу көңүл бурушун талап кылып, тиешелүү түрдө, 10-пунктка ылайык аудиттин негизги маселелери катары аныкталышы мүмкүн. Мындай суроолордун курамына, мисалы, финанссылык отчеттуулукта милдеттүү ачып көрсөтүүнү талап кылбаган, өткөрүлүүчү аудит үчүн маанигэ ээ маселелер кириши мүмкүн. Мисалы, жаңы маалыматтык системаны ишке киргизүү (же аракеттеги маалыматтык системага олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүү), мезгил аралыгында аудитордун олуттуу көңүл буруусун талап кылган тармакты сунушташи мүмкүн, өзгөчө мындай өзгөртүү аудитор тарабынан колдонулган аудиттин жалпы стратегиясына олуттуу таасир тийгизсе же олуттуу тобокелдик менен байланыштуу болсо (мисалы, кирешени таанууга таасир тийгизүүчү системанын өзгөрүшү).

Бааланган жогорку тобокелдик тармагында отчеттуулуктун олуттуу бурмаланышы же АЭС 315ке (кайра каралган)) ылайык аныкталган олуттуу тобокелдиктер (9(a)-пунктун караңыз).

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

- 23A19. АЭС 260 (кайра каралган)²³ аудитор аныкталған олуттуу тобокелдиктер тууралуу корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымат берүүнү талап кылат. АЭС 260тын (кайра каралган) А13-пунктунда бааланган жогорку тобокелдиктиң олуттуу бурмаланышына карата кандай чараларды көрүүнү пландаштырып жаткандыгы тууралуу аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымат берүүсү жөнүндө түшүндүрүлөт.
- A20. АЭС 315 (кайра каралган) маанилүү тобокелдикти олуттуу бурмaloонун аныкталған жана бааланган тобокелдиги катары аныктап, аудитордун ой жүгүртүүсүнө ылайык, аудиттин алкагында өзгөчө карап чыгууну талап кылат. Жетекчилик тарабынан маанилүү ой жүгүртүүнү колдонууну талап кылган тармактар, жана олуттуу адаттан тыш операциялар көпчүлүк учурларда олуттуу тобокелдиктер катары аныкталышы мүмкүн. Тиешелүү түрдө, олуттуу тобокелдиктер адатта аудитордун олуттуу көңүл буруусун талап кылган тармакты билдириет.
- A21. Бирок, бул бардык олуттуу тобокелдиктерге кирбеси мүмкүн. Мисалы, АЭС 240²⁴ киршени таанууда ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында тобокелдиктердин келип чыгышына жол берип, аудитор бул олуттуу бурмаланган бааланган тобокелдиктерди ак ниетсиз аракеттердин натыйжасындағы олуттуу тобокелдиктер катары кароону талап кылат. Мындан тышкary, АЭС 240²⁵ аракеттеги контролдоо системасын кыйгап өткөн жетекчиликтин күтүүсүз аракеттери көрсөтүлүп, ал ак ниетсиз аракеттердин натыйжасындағы олуттуу бурмaloо тобокелдигин көрсөтөт, бул, тиешелүү түрдө, олуттуу тобокелдикти билдириет. Өзүнүн мүнөзүнө жараша бул тобокелдиктер аудитордун олуттуу көңүл буруусун талап кылбашы мүмкүн жана, тиешелүү түрдө, 10-пунктка ылайык аудитор тарабынан аудиттин негизги маселелерин аныктоодо каралбайт.
- A22. АЭС 315 (кайра каралган) аудит процессинде кошумча аудитордук далилдерди алуу ченемине жараша, өбөлгөлөр деңгээлиндеги олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин аудитор тарабынан баалоо өзгөрүшү мүмкүн экендигин түшүндүрөт.²⁶ Финансылык отчеттуулуктун белгилүү тармактарына карата пландалған аудитордук жол-жоболорду жана аудитор тарабынан тобокелдиктерди баалоону кайра карап чыгуу (тактап айтканда, аудитордук ыкманын олуттуу өзгөрүшү, мисалы, эгерде аудитор тарабынан тобокелдиктерди баалоо, белгилүү бир контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугу менен камсыздалуусу күтүлүп, бирок

²³АЭС 260 (кайра каралган), 15-пункт.

²⁴ АЭС 240 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө ак ниетсиз аракеттерге карата аудитордун милдеттери», 26-27-пункттар.

²⁵ АЭС 240, 31-пункт.

²⁶ АЭС 315 (кайра каралган), 31-пункт

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

аудитор айрыкча олуттуу бурмалоонун бааланган жогорку тобокелдиги орун алган тармакта аудиттин мезгилиниң ичинде контролдоо каражаттары натыйжалуу иштебей тургандыгынын аудитордук далилдерин алса), аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылган тармак катары аныктоого алып келет.

Баалоонун айкын эместигинин жогорку деңгээли менен байланышкан катары аныкталган баалануучу маанилерин камтыган, жетекчиликтин маанилүү ой жүгүртүүлөрүн колдонууну талап кылган финанссылык отчеттуулук тармагына карата аудитордун маанилүү ой жүгүртүүлөрү (9(b)-пунктун караңыз).

- A23. АЭС 260 (кайра каалган) аудитордон финанссылык отчеттуулукта эсеп саясатын, жана баалануучу маанилерди жана маалыматты ачып көрсөтүүнү кошо алганда ишканадагы бухгалтердик эсеп жүргүзүү практикасынын маанилүү сапаттык аспекттерине карата анын көз караштары тууралуу корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоону талап кылат.²⁷ Көпчүлүк учурларда бул олуттуу баалануучу маанилерге жана маалыматтардын тиешелүү ачып көрсөтүлүшүнө тиешелүү болуп, аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылган тармактар жана ошондой эле олуттуу тобокелдиктер катары аныкталат.
- A24. Аны менен катар, финанссылык отчеттуулукту пайдалануучулар тарабынан, АЭС 540ка²⁸ ылайык баалоонун айкын эместигинин жогорку деңгээли менен байланышкан катары аныкталып жана олуттуу тобокелдиктер катары аныкталбаган баалануучу маанилерине өзгөчө кызыгуу жаралган. Мындан тышкary, баалануучу маанилери жетекчиликтин ой жүгүртүүлөрүнөн көз каранды болуп, финанссылык отчеттуулуктун татаал тармактарын билдирип турат жана жетекчиликтин экспертигин жана аудитордун экспертин тартууну талап кылышы мүмкүн. Пайдалануучулар белгилегендей, финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасир тийгизген эсеп саясаты (жана бул саясаттагы олуттуу өзгөрүүлөр), өзгөчө ишкананын учурдагы практикасы тармакта кабыл алынган практикага ылайык келбей калган жагдайларда, алардын финанссылык отчеттуулукту түшүнүүсүнде чоң мааниге ээ болот.

Мезгил аралыгында орун алган олуттуу окуялардын же операциялардын аудитке тийгизген таасири (9(c)-пунктун караңыз).

- A25. Финанссылык отчеттуулукка же аудитке олуттуу таасир тийгизген окуялар же операциялар, аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылып, олуттуу тобокелдиктер катары аныкталышы мүмкүн. Мисалы, аудитор аудиттин ар кыл этаптарында, байланыштуу тарараптар менен олуттуу операциялардын

²⁷ АЭС 260 (кайра каалган), 16(а)-пункту

²⁸ АЭС 540 "Адилет наркты баалоону жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү кошо алганда баалануучу маанилердин аудити", 10-11-пункттарды караңыз.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

финансылык отчеттуулукка же ишкананын демейки бизнес ишмердүүлүгүнүн алкагынан тышкаркы олуттуу, балким башка себептер менен адаттан тыш катары каралган операцияларына таасир тийгизген маселелерди корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар же жетекчилик менен толук кандуу талкуу жүргүзмөк.²⁹ Жетекчилик баалоону таанууга карата, татаал же ар тараптуу ой жүгүрттүү колдонуп, мындай операцияларды берип же ачып көрсөтүп, аудитордун жалпы стратегиясына олуттуу таасир тийгизмек.

- A26. Жетекчиликтин божомолдору менен ой жүгүрттүүсүнө таасирин тийгизген экономикадагы, бухгалтердик эсептеги, жөнгө салуудагы, тармактагы же башка тармактардагы олуттуу өзгөрүүлөр да аудитордун аудитке болгон жалпы ыкмасына таасир тийгизип, аудитордун олуттуу көңүл буруусун талап кылган маселелердин жарапышына алып келет.

Алда канча олуттуу маселелер (10-пункттуу караңыз)

- A27. Аудитордун олуттуу көңүл буруусун талап кылган маселелер, корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен олуттуу өз ара аракеттенүүнүн себеби катары да кызмат кылышы мүмкүн. Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен, мындай маселелер боюнча маалыматтык өз ара аракеттенүүсүнүн мүнөзү жана көлөмү, кайсы маселелер аудит учун алда канча маанилүү болуп саналарын көрсөтөт. Мисалы, аудитор корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен, аудитордун же жетекчиликтин маанилүү ой жүгүртүүлөрүнүн предмети болуп эсептөлгөн, эсеп саясатынын олуттуу жоболорунун колдонулушу сыйктуу татаал жана эки ача маселелеринде кең-кесири, тез-тез же активдүү өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыра алат.
- A28. «Алда канча олуттуу маселелер» түшүнүгү ишкананын жана жүргүзүлгөн аудиттин контекстинде колдонулат. Негизинен, аудитор тарабынан аудиттин негизги маселелеринин аныкталышы жана алар тууралуу маалымдалышы аудиттин өзгөчө маселелерин аныктоого багытталат жана аудиттин башка маселелерине салыштырмалуу алардын маанилүүлүгү тууралуу ой жүгүртүүлөрдү чыгарууну талап кылат.
- A29. Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактарга маалымдалган маселенин салыштырмалуу маанилүүлүгүн аныктоо учун мааниге ээ башка өзгөчөлүктөр жана маселе аудиттин негизги маселеси болуп саналарын аныктоо кийинкилерди камтыйт:
- негизинен анын болжолдуу пайдалануучуларынын финанссылык отчеттуулукту түшүнүүсү учун маселенин олуттуулугу, өзгөчө финанссылык отчеттуулук учун анын маанилүүлүгү;

²⁹ АЭС 260 (кайра каралган), 16(а), 16(с) жана А22-пункттар, 2-тиркемени караңыз

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

- ушул маселеге тиешелүү эсеп саясатынын мүнөзү же бул тармактагы башка ишканаларга салыштырмалуу жетекчиликтин тиешелүү саясатты тандоосундагы кыйынчылыктын же субъективдүүлүктүн деңгээли;
- эгерде андайлар болсо, ак ниетсиз аракеттер же каталар менен байланышкан маселелердин натыйжасынданда ондолгон же топтолгон ондолбогон бурмaloолордун сандык же сапаттык катыштагы мүнөзү жана маанилүүлүгү;
- маселени изилдөө үчүн зарыл болгон, аудиттин алкагындана аракеттердин мүнөзү жана деңгээли, анын ичинен:
 - маселени изилдөө же жол-жоболорду өткөрүүнүн жыйынтыктарын баалоо максатында аудитордук жол-жоболорду жүргүзүү үчүн зарыл болгон атايын билимдердин же жөндөмдердүн деңгээли, эгерде мындаллар зарыл болсо;
 - ушул маселе боюнча аудитордук топко карата тышкы болгон жактардан берилген консультациялардын мүнөзү;
- аудитордук жол-жоболорду колдонуудагы, мынтай жол-жоболордун жыйынтыктарын баалоодогу жана өзгөчө аудитордун ой жүгүртүүсү кийла субъективдүү болуп калган аудитордук пикир негизделген ишенимдүү жана жөндүү далилдерди алуудагы кыйынчылыктардын мүнөзү жана деңгээли;
- контролдоо системасынын маселеге тиешеси бар аныкталган кемчиликтеринин олуттуулугу;
- маселе аудиттин өзүнчө, бирок өз ара байланышкан бир катар аспекттери менен байланышкан. Мисалы, узак мөөнөттүү келишимдер кирешени таанууга, соттук теришириүүлөргө же башка күтүлбөгөн жагдайларга байланыштуу аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылышы мүмкүн же башка баалануучу маанилерге таасирин тийгизиши ыктымал.

A30. Учурдагы мезгилдин финанслык отчеттуулугунун аудити үчүн алда канча олуттуу болуп, аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылган маселелер кайсылар жана канча экенин аныктоо, кесипкөй ой жүгүртүүнүн предмети болуп саналат. Аудитордук корутундуда чагылдырыла турган аудиттин негизги маселелеринин саны ишкананын көлөмүнөн жана татаалдыгынан, анын бизнесинин жана чөйрөсүнүн мүнөзүнөн жана ошондой эле аудитордук тапшырманы аткаруу жагдайларынан жана фактывлардан көз каранды. Эреже катары, аудиттин негизги маселелери катары аныкталган алгачкы маселелердин саны канчалык көп болсо, аудитор аудиттин негизги маселелерди аныктоо үчүн тиешелүү суроолорду кайра карап чыгуу ыктымалдуулугу ошончолук жогору болот. Аудиттин негизги маселелеринин етө узун тизмеси, мынтай маселелер аудит үчүн алда канча олуттуу болуп саналат деген түшүнүкке карама-каршы келет.

Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

Аудитордук корутундулагы «Аудиттин негизги маселелери» өзүнчө бөлүмү (11-пунктту караңыз)

- A31. «Аудиттин негизги маселелери» өзүнчө бөлүмүнүн, аудитордун пикирине түздөн-түз жакын болуусу, мындай маалыматтын маанилүүлүгүн баса белгилеп, болжолдуу пайдалануучулар учун аткарылган тапшырмалар тууралуу маалыматтын баалуулугун көрсөтүп турат.
- A32. «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүндөгү өзүнчө маселелерди баяндоо тартиби кесипкөй ой жүгүртүнүн предмети болуп саналат. Мисалы, мындай маалымат анын салыштырмалуу маанилүүлүгү тартибинде, аудитордун ой жүгүртүүсүнө ылайык же финанссылык отчеттуулуктун маселелерин ачып көрсөтүү тартибине ылайык баяндалышы мумкун. 11-пункттун кошумча атальштарды кошуу тууралуу талабы, маселелерди андан ары дифференциациялоого багытталган.
- A33. Салыштырмалуу финанссылык маалымат берүү учурунда, «Аудиттин негизги маселелири» бөлүмүнүн киришүү баяндалышы төмөндөгүдөй өзгөрөт. Аудиттин көрсөтүлгөн негизги маселелери учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугунун аудитине гана тиешелүү болоруна көнүл бурдурууга жана ушул финанссылык отчеттуулук камтыган конкреттүү мезгилдин шилтемесин тастыктайт (мисалы, «20X1 –жылдын 31-декабрында аяктаган жыл» учун).

Аудиттин өзүнчө негизги маселелерин сыйattoо (13-пунктту караңыз)

- A34. Аудиттин негизги маселелерин адекваттуу сыйattoо кесипкөй ой жүгүртүүнүн предмети болуп саналат. Аудиттин негизги маселесин сыйattoо, болжолдуу пайдалануучуларга, маселе эмнеликten аудиттин алда канча маанилүү болгон жана аудиттин алкагында кандай изилденгендин түшүнүүгө көмөктөшүп, кыска жана толук кандуу түшүндүрмө берүүгө багытталган. Кесиптик аудитордук терминдерди чектүү колдонуу дагы, аудит тармагындагы жетиштүү билимдерге ээ эмес болжолдуу пайдалануучуларга аудиттин жүрүшүндө аныкталган маселелердин аудитор тарабынан өзгөчө кароого алыши үчүн негиздерди түшүнүүгө шарт түзөт. Аудитор тарабынан берилген маалыматтын мунөзү жана деңгээли тиешелүү тараптардын жоопкерчилигинин контекстинде тең салмактуулукту сактайт (тактап айтканда, аудитор кыскартылган жана түшүнүктүү формада пайдалуу маалыматтарды берип, ал ез кезегинде ишкана тууралуу маалыматтын алгачкы ойдогудай булагы болуп эсептөлбейт).
- A35. Алгачкы маалымат – бул башка негиздерде, ишкана тарабынан ачык жеткиликтүүлүккө жарыяланбаган ишкана тууралуу каалаган маалымат (мисалы, аудитордук корутундуунун күнү бар финанссылык отчеттуулуктун же башка маалыматтын курамына киргизилбegen, же жетекчиликтин жана корпоративдик башкаркуу үчүн жооп берүүчү жактардын жазуу жүзүндөгү жана оозеки билдириүлөрүндө, финанссылык маалыматы алдын-ала

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

жарыялоо же инвесторлордун брифинги сыйктуу маалыматтарында көрсөтүлөт). Мындай маалымат учун жоопкерчиликті ишкананын жетекчилиги жана корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жак алат.

- A36. Аудитор учун, ишкана тууралуу алгачкы маалыматты ойдогудай эмес ачып көрсөтүүдө, аудиттин негизги маселесин сыйпаттоодон күтулүсүсү учун мүмкүнчүлүктөрдү издөө жөндүү болуп саналат. Аудиттин негизги маселесин сыйпаттоо, ишкана тууралуу алгачкы маалымат болуп эсептелбейт. Анткени бул маселе аудиттин контекстинде берилет. Бирок, аудитор маселе аудит учун алда канча маанилүү катары каралганын түшүндүрүүдө, кошумча маалымат катары кошууну туура көргөндө кошуулуп, ага ылайык мындай маалымат мыйзам же ченемдик актылар тарабынан тыюу салынбаган шартта, аудиттин алкагында, аудиттин негизги маселеси катары аныкталгандыгы көрсөтүлөт. Эгерде аудитор мындай маселени зарыл деп эсептесе, ал корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактарга же жетекчиликке кайрылып, аудитордук корутундуда аудитор тарабынан алгачкы маалыматтын ордуна кошумча маалыматты ачып көрсөтүүнү сунуштайт.
- A37. Жетекчилик же корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жак финанссылык отчеттуулукта көнөйтилген же жаңы маалыматты ачып көрсөтүү чечимин кабыл алат. Балким аудиттин негизги маселесине карата жылдык отчеттүн башка бөлүмүндө аудитордук корутундуга киргизүү чечимин кабылдайт. Мындай жаңы же көнөйтилген маалымат, баалануучу маанилеринде колдонулган негизги божомолдорго сезгичтик тууралуу маалыматтарды ачып көрсөтүү учун же эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы жол берилген альтернативаларды караса, бухгалтердик эсептин же аныкталган практикалардын ишкана тарабынан негизделишине таянат.
- A38. АЭС 720 (кайра каралган) «жылдык отчет» терминине аныктама берип, жылдык отчеттүн курамына кирген тобокелдиктерди баалоо же ички контролдоо системасынын отчеттору тууралуу же корпоративдик башкаруу жөнүндө билдириүүлөрдү, төраганын билдириүүсүн, корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактардын (мисалы, директорлордун отчеттору) операциялык жана финанссылык анализдерине же ошол сыйктуу отчетторуна, жетекчиликтин пикирлерине, жетекчиликтин отчетторуна түшүндүрмө берет.³⁰ АЭС 720 (кайра каралган) жылдык отчетто камтылган башка маалыматтарга карата аудитордун милдеттерин белгилейт. Аудитордун финанссылык отчеттуулук тууралуу пикири башка маалыматтардын бардыгын камтыбаса дагы, аудитор аудиттин негизги

³⁰ АЭС 720 (кайра каралган) «Аудитордун башка маалыматка карата милдеттери», 12(а) жана А1-А3-пункттары

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

маселелеринин сыпattoосун түзүүдө, ушул маалыматтарды жана ошондой эле ишкана тууралуу ачык жетекчиликтүүлүктөгү маалыматтарды же башка ишенимдүү булактардан алынган билдириүүлөрдү эсепке алуусу керек.

- A39. Аудиттин жүрүшүндө даярдалган аудиттик документациялар, аудитор тарабынан аудиттин негизги маселелерин сыпattoоону түзүүдө пайдалуу. Мисалы, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар үчүн, аудитор тарабынан документалдык таризделген оозеки билдириүүлөр же жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрү жана башка аудитордук документация, маалыматтын аудитор тарабынан аудитордук корутундуга киргизүүсү үчүн жетиштүү негиз болуп саналат. Бул аудитордук документация, АЭС 230га ылайык аудиттин жүрүшүндө келип чыккан олуттуу маселелерди, ал боюнча корутундуларды жана ал корутундуларда колдонулган кесипкөй ой жүгүртүүлөрдү тариздөө үчүн бағытталгандыгын түшүндүрүп, жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболордун мөөнөтүн жана көлөмүн, мүнөзүн, алынган аудитордук далилдерин жана алардын жыйынтыктарын чагылдыруу үчүн кызмат кылат. Мындай документация, аудитор маселенин олуттуулугун түшүндүрүп, аудиттин негизги маселесин сыпattoоону түзүүгө жана ошондой эле 18-пункттун талаптарын аткарууга көмектөштөт.

Финансылык отчеттуулукта маселени ачып көрсөтүүгө шилтеме (13-пунктту караңыз)

- A40. 13(a)–(b) –пункттары аудиттин жүрүшүндө аудитор маселени эмне себептен бирден-бир алда канча олуттуу деп эсептөп, маселе аудиттин жүрүшүндө кандай иликтенгендигин түшүндүрүү үчүн, аудиттин ар бир негизги маселесин сыпattoоону талап кылат. Тиешелүү түрдө, аудиттин негизги маселелеринин сыпattамасы, финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөндөрдүн кайталоосу гана болуп саналбайт. Бирок, ачып көрсөтүлгөн тиешелүү маалыматка келтирилген шилтеме, финанссылык отчеттуулукту даярдоодо, жетекчилик маселени кантин чечкенин, болжолдуу пайдалануучулар тарабынан мыктыраак түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет.
- A41. Ачып көрсөтүлгөн тиешелүү маалыматтын шилтемесине кошумча катары, аудитор бул маалыматтын негизги аспекттерине көнүл бурдурса алат. Учурдагы мезгил үчүн финанссылык отчеттуулукка аныкталган маселе кандай таасир тийгизерине карата факторлордун же конкреттүү аспекттердин жетекчилик тарабынан ачып көрсөтүү даражасы, аудиторго маселе аудиттин алкагында кандай иликтенгендигин так аныктап, маселе эмне себептен аудиттин негизги маселеси болуп саналарын болжолдуу пайдалануучулардын түшүнүүсүн шарттайт. Мисалы:
- эгерде ишкана баалануучу маанилери тууралуу маалыматтарды, толук кандуу ачып көрсөтүүгө кошсо, аудитор негизги божомолдор, мүмкүн болгон жыйынтыктардын диапазону жана башка сандык, сапаттык маалыматтардын ачып көрсөтүлүшүнө, баалоонун

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

ачыкталбашынын негизги булактарына карата ачылган маалыматтарга же маселе эмне себептен аудит үчүн алда канча маанилүү болуп саналгандыгына жана аудиттин жүрүшүндө кандай иликтенгендигине көнүл бура алат;

- өгерде аудитор АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык, ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгү жок деген олуттуу шек жараткан окуяларга жана учурларга карата олуттуу айкын эместикитер тууралуу тыянакка келсе, ал, АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык, аудитор тарабынан аткарылган иштин негизинде жасалган ушул корутундуга тиешелүү бир же бир нече маселени аныктап, алар аудиттин негизги маселелери болуп саналат. Мындай жагдайларда, аудитордук корутундудагы аудитор тарабынан сыпталган аудиттин негизги маселелери олуттуу операциялык чыгымдар, карыз алуу мүмкүнчүлүгүнүн болушу жана карызды кайра финанссылоо мүмкүнчүлүгү же кредиттик келишимдерди сактабагандык жана тиешелүү женилдетүүчү жагдайлар сыйктуу финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн аталган шарттардын же окуялардын аспектилерин камтыйт.³¹
- АЭС 570тин (кайра каралган) А3-пунктун караңыз

Аудитор маселени эмне себептен аудит үчүн алда канча маанилүү деп эсептеген (13(a)-пунктун караңыз)

- A42. Аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселесин сыпattoо, маселе эмне себептен аудиттин негизги маселеси катары аныкталгандыгын түшүндүрүүгө багытталган. Тиешелүү түрдө, аудиттин негизги маселелерин аныктоого карата, 9-10-пункттардын талаптары жана пайдалануу боюнча колдонмонун материалдарынын А12-А29-пункттарында баяндалгандарга ылайык, аудитордук корутундуда кайсы маселелер баяндалышы керектигин кароодо, аудитор үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Мисалы, аныкталган маселе аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылыш, аудит үчүн алда канча маанилүү болгондугу тууралуу тыянакка алып келген факторлорду түшүндүрүү болжолдуу пайдалануучулардын кызыгуусун жаратышы мүмкүн.
- A43. Аудиттин негизги маселесинин сыпattoосуна эмнени киргизүүн аныктоодо, аудитор маалыматтын болжолдуу пайдалануучулар үчүн жөндүүлүгүн эске алыши зарыл. Буга, сыпattoо аудитти жана аудитордун ой жүгүртүүсүн жакшы түшүнүүгө шарт түзүп/түзбөй тургандыгы боюнча маселени киргизсе болот.
- A44. Маселе менен ишкананын аныкталган жагдайларынын ортосундагы түздөн-түз байланышты орнотуу, мындай сыпattoолор аябай стандартташып жана азыраак пайдалуу болуу мүмкүнчүлүгүн азайтууга жардам берет. Мисалы,

³¹ АЭС 570тин (кайра каралган) А3-пунктун караңыз

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

кээ бир маселелер аудиттин негизги маселелери катары, финанссылык отчеттуулукту түзүү татаалдыгы же ишкананын аныкталган тармагындагы жагдайлары менен катар аныкталышы мүмкүн. Аудитор сыпаттоону болжолдуу пайдалануучуларга пайдалуурак кылуу учун, маселени алда канча олуттуу деп эсептеген себептерди сыпаттоодо, аудитор ишкана учун мүнөздүү аспекттерди көрсөтүүнү максаттуу деп эсептеши мүмкүн (мисалы, учурдагы мезгил учун финанссылык отчеттуулукту түзүүдө чыгарылган тиешелүү ой жүргүртүүлөргө таасир тийгизген жагдайлар). Бул бир нече мезгилдердин жүрүшүндө кайталанган, аудиттин негизги маселелерин сыпаттоо учун маанилүү болушу мүмкүн.

- A45. Аудитор аудиттин жагдайларын эске алуу менен, маселени бирден-бир алда канча олуттуу катары аныктаганда, сыпаттоо негизги өзгөчөлүктөрдүн шилтемесин камтыйт, мисалы:

- аудитордун аудитордук далилдерди алуу мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизген экономикалык шарттар, мисалы, белгилүү бир финанссылык инструменттер учун ликвиддүү эмес рыноктор;
- жаңы же иштелип чыгуучу эсеп саясаты, мисалы, конкреттүү ишканага тиешелүү маселелер же алар боюнча аудитордук топ аудитордук уюмдун ичинде консультацияларды алган тармактар;
- финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасир тийгизген, бизнес моделиндеги же ишкананын стратегиясындагы өзгөрүүлөр.

Маселе аудиттин алкагында кандай изилденген (13(b)-пунктун караңыз)

- A46. Аудитордук корутундуда камсыздалган, аудиттин негизги маселеси, аудиттин алкагында кандай изилденгенин сыпаттоодогу деталдаштыруунун деңгээли кесипкөй ой жүргүртүүнүн предмети болуп саналат. 13(b)-пунктуна ылайык аудитор сыпаттоого кийинкилерди кошо алат:

- маселеге карата колдонулуучу же олуттуу бурмaloонун бааланган тобокелдигине ылайык келген жооп иретиндеи жол-жоболордун же колдонулган ыкманын аспекттери;
- аткарылган жол-жоболордун кыскача себеби;
- аудитор тарабынан жүргүзүлгөн жол-жоболордун жыйынтыктарына көрсөтмө; же
- ушул маселе боюнча негизги байкоо жүргүзүүлөр же бул элементтердин кандайдыр-бир комбинациясы.

Мыйзамдар, ченемдик актылар же аудиттин улуттук стандарттары аудиттин негизги маселесинин сыппаттамасынын белгилүү бир формасын же мазмунун белгилеп же болбосо мындай элементтердин бирөөнү же бир нечесин кошууну карашы мүмкүн.

- A47. Жалпы финанссылык отчеттуулуктун аудитинин контекстинде болжолдуу пайдалануучулар аудиттин негизги маселелерин түшүнүүсү жана ошондой эле, аудитордун пикирин камтыган аудиттин негизги маселелери менен

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

аудитордук корутундуунун башка элементтеринин ортосунда өз ара байланыш болушу үчүн, аудиттин негизги маселесин сыпattoо үчүн колдонулуучу баяндалышка өзгөчө этияттык талап кылынат, анткени ал:

- финанссылык отчеттуулук тууралуу пикирди калыптандырууда, маселе аудитор тарабынан тиешелүү деңгээлде каралган эмес деген негиз жаралбашы үчүн;
- жалпы же стандарттык сөз айкаштарынан арылууга мүмкүнчүлүк берип, ишкананын конкреттүү жагдайлары менен маселенин тузмөтүз байланышын камсыздоосу;
- эгерде ошондой орун алса, финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн тиешелүү маалыматтын курамында бул маселе кантип баяндалгынын эске алуу;
- финанссылык отчеттуулуктун жекече элементтери боюнча, өзүнчө пикирди билдириүүнү сунуштаган жана камтыган эмес.

- A48. Жооп катары жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболордун аспектилерин сыпattoо же маселеге карата колдонулган ыкма, өзгөчө эгер ыкма аудитордон ишкананын фактыларына жана жагдайларына тиешелүү ыңгайланышууларды талап ыкса, олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине ыкчам жооп кайтаруу боюнча чаralарды кабыл алуу үчүн зарыл, аудитордун адаттан тыш жана маанилүү ой жүгүртүүлөрүн, болжолдуу пайдалануучулар тарабынан түшүнүүгө көмөктөштөт. Мындан тышкary, аныкталган мезгилдеги аудит ыкмасы, ишкананын конкреттүү жагдайлары, экономикалык шарттар же тармактагы өзгөрүүлөр менен аныкталат. Көрсөтүлгөн маселе боюнча, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн мүнөзүнө жана көлөмүнө шилтеме, аудитор үчүн пайдалуу.
- A49. Мисалы аудитордун, татаал финанссылык инструменттерди баалоо сыйктуу, баалоонун айкын эместигинин жогорку деңгээли катары аныкталган баалануучу маанисине карата ыкмасын сыпattoодо, аудитор аудитордун экспертиң колдонуп же ишке тартканын максатка ылайыктуу деп эсептей алат. Аудитордун экспертиң ишке тартуу шилтемеси финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирин билдириүүдө аудитордун жоопкерчилигин азайтпайт жана тиешелүү түрдө, АЭС 620нын³² 14-15-пункттарына карши келбейт.
- A50. Ой жүгүртүүлөрдү колдонууну талап ылган, аудиттин өзгөчө татаал тармактарында, аудитор тарабынан жүргүзүлгөн жол-жоболорду сыпattoодо, кыйынчылыктар жааралышы мүмкүн. Атап айтсак, аудитордун олуттуу ой жүгүртүүлөрүндө колдонулган, олуттуу бурмалоонун бааланган тобокелдиктерине жооп катары жүргүзүлгөн жол-жоболордун көлөмү жана мүнөзү жөнүндө адекваттуу маалыматты камсыздоодо жүргүзүлгөн жол-

³² АЭС 620 «Аудитордун экспертигинин ишин пайдалануу»

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

жоболорду жалпыланган кыска формада баяндоо кыйынчылыктарды жаратат. Ошентсе да, аудитор маселе аудиттин алкагында кантит изилденгендигин билдириүү үчүн кээ бир өткөрүлгөн жол-жоболорду сипаттоону керектүү деп эсептеши мүмкүн. Мындай сипаттоо, негизинен жалпы мүнөзгө ээ болуп, жол-жоболордун кен-кесири баяндоосу камтылбайт.

- A51. A46-пунктунда көрсөтүлгөндөй, жооп катары жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболордун жыйынтыктарын, аудитордук корутундудагы аудиттин негизги маселелерин сипаттоодо сунушташы мүмкүн. Бирок, мындай учурда, сипаттоо аудиттин өзүнчө негизги маселеси боюнча өзгөчө пикир же жалпы финанссылык отчеттуулук тууралуу аудитордун пикири кандайдыр-бир шек жаратышы мүмкүн деген ой жаралбашы үчүн, кылдаттык талап кылышат.

Аудиттин негизги маселеси катары аныкталган маселе тууралуу маалыматты аудитордук корутундуда жарыялабай турган жаңдайлар (14-пункт)

- A52. Аудиттин негизги маселеси катары аныкталган конкреттүү маселени жетекчилик же аудитор тарабынан коомто ачып көрсөтүүгө, мыйзам же ченемдик актылар менен тыюу салынышы мүмкүн. Мисалы, тиешелүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан жасалган же болжолдуу укук бузуу аракеттерин (мисалы, кылмыштуу акчаларды адалдоо менен байланышкан же болжолдуу байланышкан) иликтөө жүргүзүүгө жолтоо боло турган маалыматтарды, ачык булактарга жайгаштырууга мыйзам же ченемдик актылар менен тыюу салынат.
- A53. 14(b)-пунктунда көрсөтүлгөндөй, аудиттин негизги маселеси катары аныкталган маселе тууралуу маалымат, аудитордук корутундуда сейрек учурларда гана чагылдырылбай калышы мүмкүн. Бул, аудиттин ачык айкындуулугунун жогорку денгээлин камсыздоо менен түшүндүрүлүп, болжолдуу пайдалануучулардын жана коомдун кызыкчылыктары үчүн багытталган катары эсептелет. Тиешелүү түрдө, аудиттин негизги маселеси тууралуу маалыматты жарыялабоо чечими мындай маалымат ишкана үчүн терс кесептеттерди алып келери менен байланышкан учурларда гана орундуу болот, аны билдириүүдөн коомдун кызыкчылыгы үчүн пайда жогорулаарын негиздүү болжолдоого болот.

- A54. Аудиттин негизги маселеси жөнүндө маалымат бербөө чечими, ушул маселе менен байланышкан фактыларды жана жагдайларды эсепке алуу менен кабыл алынат. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар жана жетекчилик менен маалыматтык өз ара аракеттенүү, аудиторго маселе жөнүндө маалымат берүүнүн жыйынтыгында келип чыгуучу терс кесептеттердин салыштырмалуу олуттуулугу боюнча жетекчиликтин пикирин түшүнүүгө жардам берет. Атап айтсақ, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар же жетекчилик менен маалыматтык өз ара аракеттенүү, маселе тууралуу маалыматты жарыялоо жөнүндө чечим кабыл алуудагы ой жүгүртүүлөрдү калыптандырууга жардам берет, анткени:

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

- эмнеликтен маселе ишкана тарабынан коомго ачык көрсөтүлбөгөндүгү тууралуу аудиторго түшүнүүгө (мисалы, егерде мыйзамга, ченемдик актыларга же аныкталган концепцияларга ылайык, финанссылык отчеттуулукту даярдоодо маселени кийинчөрөэк ачып көрсөтүүгө уруксат берилет же ачып көрсөтүлбөйт) жана егерде ушундай мүмкүн болсо, анын ачып көрсөтүлүшүнүн терс кесепеттери жөнүндө жетекчиликтин көз карашын билүүгө жардам берет. Жетекчилик, терс кесепеттерди кароо учун мааниге ээ, мыйзамдын же ченемдик актылардын же болбосо башка расмий булактардын кээ бир аспекттерине көнүлүн бурат (мисалы, ишкананын коммерциялык сүйлөшүүлөрүнө же атаандаштыкка туруктуулугуна зыян келтириүүчү аспекттерди камтышы мүмкүн). Бирок, жетекчиликтин терс кесепеттер тууралуу көз карашы, 14(b)-пунктуна ылайык аны жарыялоо коомдук маанилүү пайдадан жогору турбастыгын аныктоо зарылчылыгынан аудиторду бошотпойт;
- ушул маселе боюнча жөнгө салуучу, укук коргоочу же көзөмөлдөөчү органдар менен кандайдыр-бир маалыматтык өз ара аракеттенүү орун алгандыгын, маселе тууралуу маалыматты ачып көрсөтүү талаптагыдай мүнөзгө ээ болору жөнүндөгү жетекчиликтин ыраствоосун талкулоонун натыйжасында такталгандыгын көрсөтөт;
- тиешелүү жагдайларда, аудитор корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактарга жана жетекчилике, маселе тууралуу тиешелүү маалыматты ачыкка чыгаруу сунушу менен кайрылууга шарт түзөт. Атап айтсак, корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен жетекчилик сактанип, маселеге тиешелүү аныкталган аспекттер менен чектелип, жыйынтыгында маселе жөнүндөгү кээ бир маалыматтардын жашыруундулугу аныкталбаса, аны жарыялоого мүмкүнчүлүк берилет.

Аудитор, мындай маалымдоонун жыйынтыгында келип чыгуучу терс кесепеттердин олуттуулугу тууралуу жетекчиликтин пикирин камтыган, маселени ачып көрсөтүү орунсуз экендигин далилдеген, жетекчиликтен жазуу жүзүндө билдириүү алуу зарылдыгын аныктайт.

- A55. Аудиторго, тиешелүү этикалык талаптардын контекстинде, аудиттин негизги маселеси катары аныкталган маселе тууралуу маалымдоонун кесепеттерин карап чыгышы зарыл. Мындан тышкary, мыйзамга же ченемдик актыларга ылайык, аудитордон, аудитордук корутундууда маселе жөнүндө маалымат жарыялангандыгына же жарыяланбагандыгына карабастан, мындай маселеге карата, тиешелүү жөнгө салуучу, укук коргоочу жана көзөмөлдөөчү органдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүргүзүү талап кылышы мүмкүн. Мындей маалыматтык өз ара аракеттенүү, маселе тууралуу маалымат берүүнүн натыйжасында

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

келип чыгуучу терс кесепеттер аудитордун каросу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн.

- A56. Маселе тууралуу маалымат бербөө чечимине карата, аудитор тарабынан карала турган аспекттер татаал мүнөзгө ээ болуп, олуттуу аудитордук ой жүгүртүүлөрдү колдонууну талап кылат. Тиешелүү түрдө, аудитор юристтин кызматынан колдонууну максатка ылайыктуу деп эсептеши мүмкүн.

«Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүнүн башка жагдайлар учурундагы формасы жана мазмуну (16-пункттуу караңыз)

- A57. 16-пункттун талаптары, үч түрдөгү жагдайларга колдонулат:

- (a) аудитор 10-пунктка ылайык, аудиттин негизги маселелеринин жоктугун аныктайт (A59-пункттун караңыз);
- (b) аудитор 14-пунктка ылайык, аудиттин негизги маселеси тууралуу маалымат, аудитордук корутундууда жарыяланбасын, аудиттин негизги маселелери катары аныктоого боло турган башка суроолордун жоктугун аныктайт;
- (c) аудиттин негизги маселелери катары, 15-пунктка ылайык, алар жөнүндө маалымат жарыяланган маселелер гана аныкталат.

- A58. Эгерде аудитор, аудиттин негизги маселелери катары жарыялай тургандар жок болгондугун аныктаган учурдагы аудитордук корутундуунун баяндалыштарынын мисалдары төмөндө чагылдырылган:

Аудиттин негизги маселелери

Биз [«*Коюлган шарты бар пикирди (терс пикирди) билдируү үчүн негиз*» бөлүмүндө баяндалған маселеден тышкary же «*Ишмердүүлүктүн узгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айқын эместик*» бөлүмүндө] биздин корутундууда жарыялоо зарыл болгон, аудиттин негизги [башка] маселелери жоктугун аныктадык.

- A59. Аудиттин негизги маселелерин аныктоо, аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылган, маселелердин салыштырмалуу маанилүүлүгү тууралуу ой жүгүртүүнү сунуштайт. Тиешелүү түрдө, баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген, жалпы багыттагы ишканалардын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому үчүн, аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирген, аудитордук корутундууну ачып көрсөтүү үчүн, маселелердин арасынан аудиттин негизги маселеси катары аныктабай калышы, сейрек кездешет. Бирок, кээ бир өзгөчө жагдайларда (мисалы, баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкана, өзүнүн ишмердүүлүгүн өтө чектелген көлөмдө жүргүзсө), аудитор

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО**

10-пунктка ылайык, аудиттин негизги маселеси жок деп аныктайт. Анткени, анын олуттуу көңүл буруусун талап кылган маселелер жок.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү (17-пункттуу караңыз)

- A60. АЭС 260 (кайра караган) аудитордон, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жак менен өз учурунда маалыматтык өз ара аракеттенүүнү талап кылат.³³ Аудиттин негизги маселелери боюнча өз учурунда маалыматтык өз ара аракеттенүү, тапшырмаларды аткаруу жагдайларынан көз каранды. Бирок аудитор, анын көңүлүн бурдурган маселелер жөнүндө маалымдоонун алкагында, мындай маселелер кошумча талкууланышы мүмкүндүгүн, анын жүргүзүүнүн мөөнөттөрүн, пландалган аудиттин көлөмүн талкуулоодо, аудиттин негизги маселелерине көз карашы тууралуу алдын-ала маалымдай алат. Бул ишканадагы практикалык мүнөздөгү кыйынчылыктарды четке кагып, финанссылык отчеттуулукту чыгарууга даярдап жатканда, аудиттин негизги маселелери тууралуу эки тарааптуу, натыйжалуу диалогду жүзөгө ашырууга жардам берет.
- A61. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү, аларга аудитор, аудитордук корутундуда маалымдоону ниет кылган, аудиттин негизги маселелери тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк берип, зарыл болгон учурда кошумча түшүндүрмөлөрдү алууга шарт түзөт. Аудитор, мындай талкууга көмөктөшүү үчүн, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга аудитордук корутундуун долбоорун берүүнү максатка ылайыктуу деп эсептеши мүмкүн. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү, финанссылык отчеттуулукту түзүү процессине контроль жүргүзүүнүн маанилүү ролун таанууга жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар, аудитор аудиттин негизги маселелерине карата кайсы негизде чечим кабыл алгандыгын жана ошол маселелер аудитордук корутундуда кандай баяндааары тууралуу түшүнүк алууга көмектөшөт. Бул корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга, жаңы же кеңейтилген маалыматтын ачып көрсөтүү аудитордук корутундуда маалымдалуучу маселелердин контекстинде пайдалуу болорун карап чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт.
- A62. 17(a)-пунктунун талаптарына ылайык корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү аудиттин негизги маселеси катары аныкталган сейрек жагдайларга карата аудитордук корутундуда маалымдалбайт (14 жана А54-пункттарын караңыз).
- A63. 17(b)-пунктунун талаптарына ылайык, аудитор аудитордук корутундуда маалымдоосу зарыл болгон, аудиттин негизги маселелери жок деп

³³ АЭС 260 (кайра караган), 21-пункт

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУНДАГЫ АУДИТТИН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

аныктаган учурдагы, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүдө, аудиторго, келип чыгуучу маанилүү маселелер жөнүндө жана аудитти өткөрүү тууралуу маалыматка ээ башка тараптар менен кошумча талкууларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет (эгерде ошондой дайындалса, тапшырманы аткаруу сапатын текшерүүнү жүргүзгөн тарапты кошуп). Бул талкуулар, аудитордун аудиттин негизги маселелери жок деген чечимин кайра кароого алыш келиши мүмкүн.

Документация (18-пунктту караңыз)

- A64. АЭС 230дун 8-пункту аудитордон, мурда ушул аудитке катышпаган, тажрыйбалуу аудитор олуттуу кесипкөй ой жүгүртүүлөрдү түшүнүүсү үчүн, жетиштүү деп эсептелген аудитордук документацияны даярдап коюуну талап кылат. Аудиттин негизги маселелери контекстинде, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилген аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылган маселелер, олуттуу кесипкөй ой жүгүртүүлөрдүн негизинде, алардын ар бири аудиттин негизги маселеси болуп саналарын аныктайт. Аудитордун мындай ой жүгүртүүлөрү, жалпы ыктымалдуулукта, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен аудитордун маалыматтык өз ара аракеттенүүсүн документация менен тастыктап, ар бир маселе боюнча аудитордук документация менен (A39-пунктун караңыз), жана ошондой эле аудиттин жүрүшүндө келип чыккан, олуттуу маселелер боюнча башка аудитордук документацияларда тастыкталат (мисалы, жыйынтыктоочу меморандум). Бирок ушул стандарт, аудитордон анын олуттуу көнүлүн бурууну талап кылган маселелер, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилген маселелер болбосун деген себепти документалдык тариздөөнү талап кылбайт.

ISA